

■ Элчинин пикири

# ПРЕЗИДЕНТ ЭРДОГАНДЫН КЫРГЫЗСТАНГА САПАРЫ ЖЕМИШТҮҮ БОЛДУ

*Кечээ, 10-сентябрда Бишкекте Түркия Республикасынын Кыргызстандагы Атайын жана Толук ыйгарым укуктуу элчиси Женгиз Камиль Фырат жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн Президент Режеп Тайип Эрдоган мырзанын жергебизге жасаган расмий сапарынын жыйынтыктары боюнча басма сөз жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп кайтарды.*

“Түркия Республикасынын президентинин Кыргызстанга жасаган расмий сапары абдан жемиштүү болду, - деп сөз баштады элчи мырза. - Бишкектеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы эки өлкө ортосундагы кызматташууну өнүктүрүүгө чоң түрткү беринде шек жок. Президенттердин чектелүү жана кенири курамдагы сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө абдан олуттуу маселелер ортого салынып, эл аралык жана аймактык маселелер да талкууланды. 2014-жылдан бери өткөрүлбөй келген Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы Стратегиялык Кызматташуунун Жогорку Кеңешинин 4-жыйыны да ийгиликтүү өттү жана анын жүрүшүндө кыргыз-түрк кызматташуунун артыкчылыктары багыттары аныкталып, эки өлкөнүн кызыкчылыктарына жооп берген бардык чөйрөлөрдөгү байланышты күчөтүү, Кыргыз-Түрк өкмөттөр аралык комиссиянын ишин кайра жандандыруу макулдашылды.

Акыркы жылдарда Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда өз ара соода-сатык көлөмү солгундап кеткендигин жашырууга болбойт. Президент Режеп Тайип Эрдоган түркиялык ишкерлерди бул көрсөткүчтү 1 миллиард долларга жеткирүүгө чакырды жана Түркия Кыргызстандын экономикасына инвестициялардын көлөмүн көбөйтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн жана Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча Жогорку кеңештин стурумунун жыйынтыктары боюнча эки тараптуу 12 документке кол коюлду. Алардын



ичинен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен «Маариф» Фондунун кызматташтыгы тууралуу Меморандумду, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Түрк достук ооруканасын ачуу, чогуу иштетүү жана Кыргызстандын жарандарынын Түркияда медициналык чөйрөдө билим алуу боюнча келишимдерди, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы бажы комитетин түзүү боюнча меморандумду айтсак болот.

Мындан тышкары, 2020-жылы IV Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уюштуруу кезеги Түркияга өттү. Чолпон-Ата шаарында Түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгы кеңешине мүчө мамлекет башчыларынын саммитине жана III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышкан Президент Режеп Тайип Эрдоган мырза кийинки оюндар да жогорку деңгээлде өтөөрүн билдирди.

Түркия президентинин эки күндүк расмий сапары олуттуу



окуяларга абдан жыш болуп, Эрдоган мырза Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин медициналык факультетинин жаны имаратынын курулушуна капсула салууга да катышты. “Манас» университети - кыргыз-түрк мамилелеринин эң ийгиликтүү үлгүсү болуп саналат.

Дагы бир кубанычтуу окуя тууралуу айтсак, президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Режеп Тайип Эрдогандын катышуусунда Бишкекте Борбордук мечит ачылды. Бул мечит Түркия Республикасынын кыргыз элине болгон тартуусу экендигин айта кетейин. 20-25 миң адамды сыйдыра алуучу Борбор Азиядагы эң кооз мечитти долбоордоо жана курууга Түркиянын эң мыкты архитекторлору менен куруучулар тартылды. Каражат толугу менен түркиялык тараптан болду.

Президент Режеп Тайип Эрдоган расмий сапардын алкагында Кыргызстандын Премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев жана Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумамбеков менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы экономикалык жана парламенттер аралык

кызматташуулар боюнча пикир алмашышты.

Элчинин мына ушундай маалыматтарынан кийин журналисттердин Түркиянын мамлекеттик “Маариф” фондусунун ишмердиги тууралуу суроолор кызыктырды. Элчинин айтымында, мурдагы “Себат”, азыркы “Сапат” мектептеринин имараттары менен мүлктөрү “Маариф” фондусуна карамагына өтөт. “Бул жерде силер “жабылат” жана “өткөрүлүп берилет” деген түшүнүктөрдү чагаштырбагыла” деген Женгиз Камиль Фырат: “Себат” билим берүү тармактары өз убагында түрк мамлекетинин колдоосунда түркиялык салык төлөөчүлөрдүн акчасына курулган. Ошондуктан, бул мектептердин имараттары менен мүлктөрү акырындык менен түрк мамлекетине өтөт. Алар жабылбайт, мамлекеттик “Маариф” фондусу менен иштешет. Биз кыргыз балдарынын сапаттуу жана таптыктуу билим алуусуна кызыкдарбыз” деп тактоо киргизди. “Маариф” мектептеринин окутуу программасы Кыргызстандын улуттук мыйзамдары менен билим берүү саясатына ылайык жүргүзүлөт. Биринчи этапта

Бишкекте, андан соң түштүк аймакта, 1-класстан 11-класска чейин билим берүүчү алгачкы мектепти куруу пландалууда. Мектеп заманбап жабдуулар менен жабдылат. Келечекте мындай мектептерди облустарда куруу пландалууда. Бул “Маариф” фондусунун ишмердигиндеги биринчи кадамдар болот. Экинчи кадамда “Сапат” билим берүү тармактарынын мектептери фондусуна карамагына өткөрүлөт. “Маариф” мектептеринде окутуу кыргыз, орус, түрк жана башка тилдерде жогорку деңгээлде жүргүзүлөт. Фондунун бардык аракетти Кыргызстандын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте ишке ашырылат”, - деп сөзүн жыйынтыктады элчи.

**Атай АЛТЫМЫШЕВ**

*P.S. Элчи өткөргөн басма сөз жыйынынан кийин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги “Сапат” (“Себат”) билим берүү тармагына кайра уюштуруу же мүлктөрүн берүү чечимдери Устага ылайык, түзүүчүлөрдүн жалпы жыйынында гана кабыл алынарын билдирди.*

■ Туризм индустриясынын жаңылыктары

## ИЗМИР БҮТ ДҮЙНӨНҮ ЧАКЫРАТ

*Түркиянын туристтик агенттиктер ассоциациясы (TURSAV) менен IZFAС компаниясынын биргелешкен аракети, ошондой эле Түркиянын Туризм жана маданият министрлигинин колдоосу менен үстүбүздөгү жылдын 6-8-декабрында Измир шаарында “Travel Turkey Izmir Fair ve Kongresi” деген аталыш менен эсеби боюнча 12-эл аралык туристтик көргөзмө жана конференция өткөрүлөт.*

Бул көргөзмө туризм жаатында өткөрүлүүчү өзгөчө олуттуу окуялардын бири болуп саналат жана туризм индустриясынын кесипкөй адистери менен Европа жана Азиянын сатып алуучулары өзүнө тартып келет. Көргөзмөнүн программасында эң эле көп сандагы коммерциялык тааныштыруулар менен оюн-зоок шоулары, ошондой



эле Измирдин тарыхый ажайып жайларын кыдыруу каралган.

Көргөзмөнүн экспозициялары тууралуу кеп кылсак, алар туристтик агенттиктер жана туроператорлор, отелдер, мейманкана тармактары жана курорттор, туризм боюнча эл аралык уюмдар, бизнестуризм жана ишкер жыйындар, ден соолукту чыңдоочу туризм, билим алуу туризми, маданий, спорттук туризм, туризмди өнүктүрүү боюнча муниципалитеттер


менен агенттиктердин кызмат көрсөтүүлөрү, консалдуктардын, авиакомпаниялардын кызмат көрсөтүүлөрү, автоунааларды прокаттоо, туристтик унаа кызмат көрсөтүүлөрү, банктардын жана камсыздандыруу компанияларынын кызмат көрсөтүүлөрү, конок тосуу индустриясынын кызматтары жана жабдуулары, заманбап туристтик технологиялар сыяктуу бөлүмдөрдөн турат.

**Асан ЖУНУСОВ**

■ Эл эмгектен эскерсин

## ӨРНӨКТҮҮ ӨМҮР

*Кечээ жакында Тоң районунун коомчулугу СССРдин тушунда ХХII партсъезд атындагы колхоздун төрагасы, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмер, легендарлуу Жогорку Кеңештин депутаты Жумаш Эшперовду эскеришти.*



Таштанбек Акматов, Ленин ордендүү Мина Кельширов, “Ардак Белгиси” орденинин ээси Казы Көкөровдун эмгектери республикадан сырткары таанымал болгон.

Исмы буга чейин айылдык маданият үйүнө ыйгарылган Жумаш Эшперовдун ушул коомдук жайдын алдына бюст эстелигин ачуу салтанатында коомдук ишмер Т. Акматов, райондун мамлекеттик администрация башчысы - аким Т.А.Жиев, Б.Мамбетов атындагы аймактын өкмөт башчысы И.Көкөров жана башка бир катар атуулдар Ж. Эшперов жөнүндөгү жакшы эскерүүлөрүн баяндашып, анын эмгек жолу жаштарга үлгү болоорлугун белгилешти.

**Канатбек АШЫМБАЕВ**